

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ
МАМЛЕКЕТ ЖАНА УКУК ИНСТИТУТУ

Ж. БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Д 12.24.695 диссертациялык кенеши

Кол жазма укугунда
УДК 349.412.2(575.2)(043.3)

Назаралиева Айзада Бейшенбековна

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ
ЖЕР УЧАСТКАЛАРЫНА УКУКТАРДЫ ТОКТОТУУ

12.00.03 – жарапдык укук; ишкердик укук; үй-бүлөлүк укук; эл аралык жеке укук;
жарапдык процесс

Юридика илимдердин кандидаты окумуштуулук даражаны изденип алуу үчүн
жазылган диссертациянын
АВТОРЕФЕРАТЫ

Диссертациялык иш Мамлекеттік жогорку кесиптік билим берүү окуу жайы
Б.Н. Ельцин атындағы Кыргыз-Россия Славян университетинин юридикалық
факультетинин жаңандық укуктар жана процесс кафедрасында аткарылган.

Илимий
жетекчи:

Ниязова Анара Натуевна,
юридика илимдеринин доктору, Каспий университетинин
“Әділет” жогорку юридикалық факультетинин профессору

Расмий
оппоненттер:

Самарходжаев Батыр Билялович,
юридика илимдеринин доктору, профессор, Өзбекстан
Республикасынын Жогорку Соттор Кенешине караштуу
Судьялардын Жогорку мектебинин административдик укук
кафедрасынын башчысы

Ильясова Гульжазира Актуреевна,
юридика илимдеринин кандидаты, академик Е.А. Букетов
атындағы Караганда университетинин жаңандық жана әмгек
укук кафедрасынын профессору

Жетектоочу уюм:

«Россия-Тажик (Славян) университети» Мамлекеттер
аралык жогорку окуу жайынын жаңандық укук кафедрасы,
34025, Тажикистан Республикасы, Дӯйшомбү ш., М.Турсун-
заде көч., 30

Коргоо 2024-жылдын 20-декабрында saat 13:30да Кыргыз Республикасынын
Улуттук илимдер академиясынын Мамлекет жана укук институтунун, Ж.Баласагын
атындағы Кыргыз Улуттук Университетинин жана Ош Мамлекеттік
Университетинин Д 12.24.695 диссертациялык кенештин жыйынында корголот.
Дареги: Бишкек ш., Чүй пр. 180 (4-кабат, №408 конференц-зал).

Диссертация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер
академиясынын (720071, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр. 265-а),
Ж.Баласагын атындағы Кыргыз Улуттук Университетинин (720033, Бишкек ш.,
Фрунзе көч., 547.) жана Ош Мамлекеттік Университетинин (723500, Ош ш., Ленин
көч., 331) китеңканаларында, ошондой эле диссертациялык кенештин сайтында:
https://stepen.vak.kg/d_12_14_695/nazaralieva_aizada_beishenbekovna/ таанышууга
болот.

Жеке конференциянын идентификатору: <https://vc.vak.kg/b/121-uem-vz3-ajz>
Автореферат 2024-жылдын «20» ноябринде жөнөтүлдү.

Диссертациялык кенештин
окумуштуу катчысы,
юридика илимдеринин доктору, доцент



Жылкичиева К.С.

ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Жер – билүү суу
объекттеринин, жер казынасынын жана башка жаратылыш объекттеринин укуктук
абалы менен байланышкан мүлктүк жана жоопкерчиликтүү укуктардын өзгөчө
объектиси болуп саналат. Ар кандай кыймылсыз мүлк тигил же билүү жаңынан жер
менен байланышкан. Бул объекттин ачык-айкын социалдык маанисine жана
талашсыз маанисine байланыштуу, ички мыйзамдар жер участокторун жүгүртүүгө
өзгөчө талаптарды коёт.

Жер – ар бир мамлекеттін табигый байлыгынын эң маанилүү элементтеринин
бири. Жер табигый объект (ресурс) катары, кыймылсыз мүлк катары мыйзамдын
таасирине туура келет. [Ниязова А.Н. Кыргыз Республикасында жерге менчик
укуктарын ишке ашырууда жеке жана коомдук кызыкчылыктардын шайкештиги
[Текст]: диссертациянын авторефераты. ... Юридикалык илимдердин доктору:
12.00.01, 12.00.03 / А.Н. Ниязова. – Бишкек, 2016. – 46 б.]

Менчик укугу жана жерге болгон башка буюмдук укуктар мамлекеттін жана
коомдун укуктук да, социалдык-экономикалык өнүгүүсүн да мүнөздөгөн эң маанилүү
түшүнүктөр болуп саналат. Ошондуктан жерге менчик мамилелерин жөнгө салууда
жеке жана коомдук кызыкчылыктардын төң салмактуулугун камсыз кылуу негизги
мааниге ээ. Бул жер укуктарын токтотуу үчүн конкреттүү негиздер аныктоо үчүн
өзгөчө маанилүү болуп саналат. Жаңандык жана жер мыйзамдарында укуктук
боштуктарды жооудан өлкөнүн туруктуу экономикалык өнүгүүсү жана жер
участокторуна карата келип чыккан укуктук мамилелердин туруктуулугуна көз
каранды. Анткени, укуктук боштуктар инвесторлор үчүн белгисиздикти жана
тобокелдиктерди күчтөшүү мүмкүн, бул экономикага инвестициянын көлөмүн
азайтыши мүмкүн. Бул, мисалы, жерге менчик, пайдалануу жана өткөрүп берүү
укуктарына тишелүү. Бул маселелерди так жөнгө салуу инвестиция тартууга жана
натыйжада экономикалык өсүшкө жардам берет. Так жана алдын ала боло турган
укуктук жөнгө салуу рыноктун катышуучуларына (жер ээлери, ижарачыларга,
курулушчуларга) мыйзам чегинде иш алып барууга, чыр-чатактардын жана соттук
теришириүүлөрдүн санын азайтууга мүмкүндүк берет. Бул өз кезегинде рыноктун
катышуучуларынын ортосундагы ишенимди бекемдөөгө жана жерге менчик
мамилелерин туруктуу өнүктүрүүгө жардам берет.

Кыргыз Республикасында жыл сайын жер участокторду жана жер үлүштөрдү
сатып-алуу, ижарага берүү, белек кылуу ж.б. бүтүмдөрү болуп турат. 2023-жылы эле
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары,
кадастр, геодезия жана картография мамлекеттік агенттиктин ачык маалыматтары
боюнча кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөрдүн жалпы саны 91 876 түздү [Жер боюнча
мамлекеттік агенттиктин сайты. Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография
мамлекеттік агенттиги [Электрондук ресурс] Кирүү режими: <https://gosreg.gov.kg/>
Аты экрандан]. Менчик жана пайдалануу укуктарын токтотуу маселелери барган
сайын актуалдуу болуп баратат, бул өз кезегинде жерге укуктарды ыктыярдуу жана

мажбуrlап токtotуу механизмдерин системалаштырууну актуалдуу жана маанилүү кылат.

Жарандык укуктун алдында жерди алуу жаатында бир катар теориялык жана практикалык көйгөйлөр турат. Ошону менен бирге, Гражданык жана Жер кодекстеринде саналган укуктарды токtotуунун негиздерин чечмелөөдө жана колдонууда орун алган карама-каршылыктарды түзөт, бул каралып жаткан маселелерге тиешелүү ченемдерди бир тараantuу чечмелөөнү жана ишке ашырууну кыйындатат.

Жер участокторуна укуктарды мажбуrlап токtotуу маселеси боюнча карама-каршы келген укуктук ченемдерге негизделген бир катар чечилбegen укуктук жагдайлар бар. Жеке жана коомдук кызычылыктардын жана процедуралык маселелердин ортосундагы ақылга сыйрлык төң салмактуулукту сактоо боюнча да чечилбegen маселелер бар. Мисалы, жер участогу менчик ээси/жерди пайдалануучу тарабынан пайдаланылбагандыктan алынып коюлганда, мыйзам чыгаруучу аны пайдаланбоо кандайча аныктала тургандыгын, анын ичинде жерлердин ар кандай категорияларына карата да белгилей элек.

Изилдөөнүн актуалдуулугу жерге байланыштуу мамилелерди жөнгө салуудагы кемчиликтерди менчик аспектисинде гана эмес, эң негизги жаратылышты коргоо жана экологиялык позициялардан да кароо керектиги менен шартталган. Жер, биринчи кезекте кайра жарапбай турган табигый объект экендигин эске алып, жерге менчик укугун ишке ашырууга жана аны менен байланышкан бардык нерселерге милдеттер ар дайын өзгөчө маанинге ээ болот деп, ишенимдүү айта алабыз. Демек, биздин изилдөөбүздүн обьектисин түзгөн мамилелерди жөнгө салууда түзүлгөн кырдаалды чечүүгө комплекстүү, дисциплинардык мамиле ого бетер чоң маанинге ээ болууда.

Жарандык жана жер мыйзамдарын талдоо, жарандык илим чөйрөсүндөгү изилдөөлөр Кыргыз Республикасында жерди пайдалануучунун/менчик эссииниң укугун токtotуу ыкмаларынын предметтик чөйрөсүндө изилдөөлөрдүн жетишсиздигин көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Ошону менен бирге, мамлекеттик жана муниципалдык органдардын, ошондой эле ар кандай жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана социалдык тармактардын көлтирилген билдириүүлөрүнөн көрүнүп тургандай, жер-укуктук мамилелерди тартипке көлтириүү боюнча укук коргоо иштери эң активдүү түрдө жүргүзүлүүдө. Анын үстүнө, белгилүү бир иштердин жыйынтыгына байланыштуу чоң резонанстуу сот процесстери жана талаштарыштар дээрлик күн сайын көз карашта пайда болот. Учурдагы статистикага кайрыла турган болсок, 2023-жылы эле жер мыйзамдарын бузуу боюнча 1812 факты катталып, 633 прокурордук чара көрүлүп, 265 иш козголуп, 57 кылмыш иши козголгон [Маалымат ресурсу News.com.kg [Электрондук ресурс] Кирүү режими: https://news.com.kg/svodka/v-2023-godu-zaregistrirovano-1812-narushenij-zemel'nogo-zakonodatelstva-genprokuror/ Аты экрандан]. Мындан логикалык тыянак чыгарууга болот, анын обьектиси жер болгон мамилелерди жөнгө салуунун теориялык негизи практикалык чөйрөнүн динамикасына жана жигердүү өсүшүнө шайкеш келбейт. Учурда жер участокторуна болгон укуктарды ыктыярдуу жана мажбуrlап токtotуу механизмдерин, анын ичинде жер тилkelерин басып алуу механизмдерин аныктоодо

тактык жок. Ошентип, биз изилденип жаткан темадагы көптөгөн элементтерди илимий жактан кайра карап чыгуунун зарылдыгын ачык көрсөтүп турган маселенин жалпы горизонтторун белгиледик. Өз кезегинде изилденип жаткан теманын актуалдуулугу, жерге болгон укуктарды токtotуу жаатындагы мыйзамдык боштуктардын татаалдыгы, көп кырдуулугу изилдөөнүн максатын жана милдеттерин алдын ала аныктаган.

Диссертациянын темасын артыкчылыктуу илимий бағыттар, негизги илимий программалар (долбоорлор), окуу жана илимий мекемелер тарабынан жүргүзүлүп жаткан негизги изилдөө иштери менен байланышы. Диссертациялык изилдөөнүн темасы 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 31-октябрьндагы № 221 Жарлыгы менен бекитилген), 2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук программасы (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 12-октябрьндагы №435 Жарлыгы менен бекитилген) сыйктуу программалык документтер жана башка бир катар документтер менен тыгыз байланышкан.

Диссертациялык изилдөөнүн максаты - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жерге болгон укуктарды токtotуу жөнүндөгү суроолорун комплекстүү талдоо, колдонуудагы соттук жана административдик практиканы изилдөө, бул өз кезегинде ченемдик укуктук актылардын системасын андан ары өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууга мүмкүндүк берген.

Изилдөөнүн максатына ылайык төмөндөгүдөй конкреттүү милдеттер коюлду:

- Совет мезгилиндеги жана эгемен Кыргызстандын доорундагы жерге болгон укуктун токtotуулуш нормаларынын өнүгүүсүнүн тарыхый тажрыйбасын жана хронологиясын изилдөө;

- жер участокторуна укуктарды токtotуунун негиздерин рационалдуулук жана актуалдуулук, ошондой эле алардын колдонуудагы укуктук практикага шайкештиги жагынан талдоо жана классификациялоо;

- универсалдуу укук мурастоо тартибинде жер участокторуна болгон укуктардын токtotуулушун карап чыгу жана талдоо;

- ыктыярдуу негизде менчики жана башка мүлкүүк укуктарды токtotуу маселеси боюнча жарандык жана жер мыйзамдарынын ченемдерин талдоо жана жер участокторуна болгон укуктарды ыктыярдуу токtotууда келип чыгуучу теориялык жана практикалык көйгөйлөрдү, анын ичинде укуктардан баш тартуу механизммин аныктоо;

- жер участокторуна укуктарды мажбуrlанган мүнөздөгү токtotуунун негиздерин изилдөө;

- мүлкүүк укуктарды жараксыз деп табуу жана пайдалануу укугун токtotуу жөнүндө соттун чечимдерин жана аныктамаларын Кыргыз Республикасынын Конституциясына, жарандык жана жер мыйзамдарына ылайык келүү, укук колдонуудагы негизги көйгөйлөрдү жана тенденцияларды аныктоо үчүн изилдөө жана талдоо;

- колдонуудагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы. Бул диссертация биринчи жолу ата мекендиң мыйзамдарда болуп жаткан өзгөрүлөрдүн контекстинде жер участокторуна болгон укукту токтотуунун теориялык жана практикалык аспекттерин чагылдырган уникалдуу изилдөө болуп саналат. Жүргүзүлгөн системалык талдоорлордун негизинде жерге укукту токтотуу учун негиздердин тизмесин өзгөртүү, жарапдык жана жер мыйзамдарынын тиешелүү ченемдерин унификациялоо жана жаңылоо сунушталууда. Биз жер участокторуна болгон менчик мамилелерин жана башка буюм укуктарын укуктук жөнгө салуу механизмин өркүндөтүүнүн конкреттүү жолдорун сунуштайбыз, мурастоо учурунда жер объекттерине болгон укуктун токтотулушу, өз ыктыяры менен баш тартуу, ар кандай себептер боюнча алып коюу, жерди өндүрүп алуу, анын ичинде жер участокторун өндүрүп алуу, улутташтыруу, конфискациялоо жана реквизиция маселелерин талдайбыз.

Алынган натыйжалардын практикалык мааниси. Диссертацияда айтылган корутундуларды жана сунуштарды ченем жаратуучу жана укук коргоо органдары пайдалана алышат. Изилдөөнүн теориялык жоболору жарапдык укугу, жер укугу боюнча курстарды окутуу процессинде жана илимий-изилдөө иштеринде, ошондой эле «Мүлк укугу» жана «Менчик укугу маселелери» адистештирилген окуу курстарынын алкагында колдонулушу мүмкүн. Жерге болгон укуктарды токтотуунун негиздерин жана тартибин жөнгө салуучу колдонуудагы мыйзамдардагы карама-каршылыктарды жана баш орундарды жоюу боюнча автордун сунуштары өзгөчө мааниге ээ.

Алынган натыйжалардын экономикалык мааниси. Изилдөөнүн алкагында алынган натыйжалар жер-укуктук мамилелерди жөнгө салуу жаатындагы мамлекеттик саясатты өркүндөтүү жана оптималдаштырууда орун алыши мүмкүн. Сунуш кылынган чарапарды талаптагыдай ишке ашыруу менен алар катышуучулары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык органдары, жарапарды жана юридикалык жактары болуп саналган жер-укуктук мамилелерди укуктук жөнгө салууга сапаттык жаңы мамилелерди калыптандыруу учун негиз боло алат.

Жактоого чыгарыла турган негизги жоболору:

1) Жер участогуна укукту токтотуунун автордук аныктамасы сунушталат. Жер участогуна укуктун токтотулушу деп жер участогуна менчик укугун же башка мүлктүк укуктарды жок болууга алып келген юридикалык жана иш жүзүндөгү жагдайлардын жыйындысы катары түшүнүү сунушталат.

2) Жер участокторуна укуктарды токтотуу жаатындагы укук колдонуу практикасын талдоо, анын ичинде сот иштери жана административдик жол-жоболор боюнча маалыматтарды чогултуу жана системалаштыруу методологиясы иштелип чыккан.

3) Кыргыз Республикасында жер участокторуна укукту токтотуунун негиздерин автордук классификациясы берилет. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 62-беренесине мүлктүк укуктарды жана жерди пайдалануу укугун токтотуунун негиздерин бөлүп көрсөтүү менен төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда:

“1. Жер участогуна жеке менчик укугу төмөнкүдөй учурларда токтотулат:

- жер участогуна укук башка жакка ээликтен ажыратылганда;
 - мыйзамдарга ылайык жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучунун милдеттөнмелери боюнча өндүрүп алуу жер участогуна коюлганда;
 - жер участогунун менчик ээси дүйнөдөн кайтканда, мурасчылар жок болсо;
 - жер участогунун менчик ээси жер участогуна болгон укугунан ыктыярдуу баш тартканда;
 - табият кырсыгынын натыйжасында жер участогун андан ары пайдаланууга мүмкүн болбой калганда;
 - ушул Кодексте каралган негиздер жана тартиpte жер участогу алынып коюлганда;
 - юридикалык жак жоюлганда;
 - айыл чарба багытындагы жер участогунун же жер участогунун ээси Кыргыз Республикасынын граждандыгынан чыккан учурда, ипотекалык турак-жай курулушунан башка учурларда;
 - реквизиция, улутташтыруу, конфискациялоо.
2. Жер участогун же анын бир бөлүгүн пайдалануу укугу ушул статьянын 1-пунктунда каралган учурларда, ошондой эле төмөнкүдөй учурларда токтотулат:
- жер участогун пайдалануу мөөнөтү бүткөнде;
 - ушул Кодексте белгиленген учурларды кошпогондо, ага байланыштуу кызматтык жер участогу берилген эмгек мамилелери токтотулганда;
 - концессиялык келишимдин, тоо концессиясы жөнүндө келишимдин, продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашуунун колдонулушу токтотулганда, ошондой эле жер казынасын пайдалануу укугу токтотулганда;
 - мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн алкактарында түзүлгөн макулдашууну колдонуу токтотулганда;
 - мыйзамда жана ижарап келишимдин же башка келишимдин өзүндө каралган негиздер боюнча жерди ижарага алуу келишиими бузулган учурunda.”

4) Жер участогуна болгон укуктун токтотулушу менен ушул участок менен байланышкан имаратка же курулушка болгон укуктун токтотулушунун ортосундагы укуктук байланыш каралат. Жер участогу менен андагы кыймылсыз мүлк объектинин ортосундагы укуктук жана физикалык байланыштын биримдиги далилденген .

Ушуга байланыштуу, жер участогуун жана анда жайгашкан кыймылсыз мүлктүн “бир тагдыры” жер участогуун үстөмдүк кылуу абалы менен байланыштыруу сунушталды, ушул себептүү Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 233⁸-беренесин 4-пункт менен толуктоону талап кылышат: «Башка биреөнүн жер участогуна мыйзамсыз курулуштар, анын ичинде жер участогуун менчик эссиинин же жерди пайдалануучунун алдын ала макулдугусуз курулган учурда, курулыштун менчик ээси жер участокко же кыймылсыз мүлк жайгашкан бөлүгүнө пайдалануу укугунда ээ болбойт».

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 60-главасын, тактап айтканда, «Мурастын курамы» деп аталган 1120-беренесин 4-пункт менен толуктоо: «Бир жакка таандык болгон жер участогу жана бул жер участогу менен бекем байланышкан кыймылсыз мүлк объекттери, универсалдуу укук

мурастоо боюнча, анын ичинде керээз боюнча, бир объект катары биргелешип мурасталат».

5) Тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга укук белгилөөчү документтердин пакетин тиркөө менен арыз берүү жолу менен жер участогуна болгон укуктан ыктыярдуу баш тартуунун тартибин аныктоо сунушталууда. Мында жерди пайдалануучунун укуктардан ыктыярдуу баш тартуу нийтигин чындыгын аныктоо үчүн жер участогуна болгон укуктан баш тартуу нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек.

6) Эки жол-жобонун укуктук табияты ар башка болгондугуна байланыштуу “сатып алуу” жана “алып коюу” түшүнүктөрүн бөлгөнүн, жерди алыш коюунун механизмин тактоо сунушталган. Сатып алуу - жер участогун сатып алуу-сатуу жана бүтүмдүн тараантары тарабынан сатып алуу баасын аныктоо боюнча менчик ээси (жерди пайдалануучу) менен сатып алуучунун (ыйгарым укуктуу органдын) ортосундагы келишим. Жер участогун алыш коюу - жер участогуна болгон укуктуу токтотуунун өзгөчө чарасы, ал сот тарабынан жер участогунун менчик эссеине же жерди пайдалануучуга болгон бузууну чөттөтүү жөнүндө алдын ала жазуу жүзүндөгү эксертуудөн кийин жеке же юридикалык жакты административдик жоопкерчиликке тартылгандан кийин гана колдонулушу мүмкүн.

7) Менчик эсси/жерди пайдалануучу жер участогун пайдаланбагандыгынын учурлары жана кесепеттери аныкталды, ага байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 69-беренесин төмөнкүдөй редакцияда баяндоо сунушталды: «Жер участогу ушул Кодекстин 66-беренесинде каралган учурларда соттун чечими боюнча алыш коюуга болот. Жер казынасын пайдалануу укугу токтотулганда (жокко чыгарылганда) жер участогун алыш коюу жер участогун убактылуу пайдаланууга берген ыйгарым укуктуу орган тарабынан жүргүзүлөт. Жер участогун өз максаты боюнча пайдаланбоо мезгилине форс-мажордук жагдайлардын (дарамет жеткис күчтөрдүн) же мындай пайдаланууга жол бербөөчү башка жагдайлардын (ыйгарым кызмат адамдарынын ж.б.) натыйжасында жер участогун өз укуктуу органдардын чечими менен далилденсе.». Ошол эле учурда жер участогун пайдаланбоо учурларына кандай жумуш жана канча убакытка чейин тиешелүү экендигин так аныктоо талап кылынат.

8) Өзгөчө баалуу жерлерди жана өзгөчө корголуучу жаратылыш объекттери ээлеген жерлерди алыш коюунун алдында экологиялык экспертиза жүргүзүүнүн зарылчылыгы жана максатка ылайыктуулугу негизделген. Бул категориядагы жерлердин жогорку маанисин эске алыш, жерлерди ар бир алыш коюуда экологиялык аспекти эске алыш керек. Бул учун Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 70 жана 71-беренелерине толуктоолорду киргизүү сунушталууда. Өзгөчө баалуу жерлерди жана өзгөчө корголуучу жаратылыш объекттери ээлеген жерлерди жана тарыхый-маданий объекттерди мамлекеттик же коомдук муктаждыктар үчүн алыш коюуну Кыргыз Республикасынын Гражданлык кодекси, Жер кодекси, ошондой эле айлана-чөйрөнү коргоо жана айлана-чөйрөнү баалоо жөнүндө жана экологиялык экспертиза жөнүндөгү мыйзамдар ылайык, жүргүзүлгөн экологиялык экспертизанын он натыйжалары алынгандан кийин гана жүргүзүлүшү мүмкүн экендигин белгиленет.

9) Реквизициянын негизги жоболору аныкталган, аларга ылайык реквизициянын айырмaloочу белгиси анын убактылуу мүнөзү болуп саналат. Жер участогуна укук токтотуу учурларына реквизицияны киргизип, Кыргыз Республикасынын Гражданлык кодексинин жана Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин текстине өзүнчө ченем менен толуктоо, анын тартибин ачып берүү сунушталды:

“1. Бөөдө кырсыктар, кыйроолор, эпидемиялар, эпизоотиялар болгон учурда жана өзгөчө мүнөздөгү башка жагдайларда жер участогу мамлекеттик органдардын чечими боюнча коомдун кызыкчылыгында жерди пайдалануучудан ал жердин базар баасында төлөп берүү менен (реквизиция) мыйзамда белгиленген тартипте жана шартта алынып коолушу мүмкүн.

2. Эгерде реквизицияланган жер участогун кайтарып берүү мүмкүн болбосо, жерди пайдалануучуга бул жер участогунун базар баасында төлөм учурunda болгон базар баасына ылайык компенсацияланат же анын талабы боюнча ага эквиваленттүү жер участогу берилет.

3. Жер участогу реквизицияланган жак реквизиция жүргүзүлүп жаткан жагдайлар аяктагандан кийин ага жер участогун кайтарып берүүнү сот тартибинде талап кылууга укуктуу.

4. Жерди пайдалануучуга реквизицияланган жер участогунун наркы, анын укуктарын убактылуу чектөөгө байланыштуу көлтирилген чыгымдын ордун толтурууга ылайык баа берүү жер участогунун менчик эсси тарабынан сот тартибинде талашылышы мүмкүн.».

Изdenүүчүнүн жеке салымы. Диссертациялык изилдөө жер участокторуна болгон укуктарды токтотуу көйгөйлөрүн бир адамдын комплекстүү изилдөөсүн жана ушул изилдөөнүн темасына арналган же ага байланыштуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, юридикалык адабияттарды талдоону билдирет.

Изилдөө натыйжаларын аprobациялоо. Диссертациялык изилдөөнүн негизги жоболору жана корутундулары төмөнкү конференцияларда жана семинарларда баяндалган:

- юридика илимдеринин доктору, профессор К.Н. Нурбековдын элесине арналган “Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: азыркысы жана келечеги” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция (Бишкек шаары, 2018-жылдын 11-12-майы, Ж. Баласагын атындагы КҮУ);

- “Кыргыз Республикасында жеке укукту өнүктүрүү: кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр” Эл аралык илимий-практикалык конференция (Бишкек шаары, 30.05.2022 ж.);

- профессор Ф.М. Рудинскийдин элесине арналган XIV Бүткүл россиялык илимий-практикалык эл аралык конференциясына катышуу менен «Заманбап социалдык трансформациялар шартында адамдын жана жаарандын укуктарын ишке ашыруу көйгөйлөрү» (Москва шаары, 2023-жыл 20 апрель).

Изилдөөлөрдүн натыйжаларын басылмаларда чагылдырууну толуктугу. Диссертациялык изилдөөнүн негизги жоболору, корутундулары жана жыйынтыктары 9 илимий макалада чагылдырылган, алар ата мекендиң жана чет элдик илимий басылмаларда жарыяланган.

Диссертациянын структурасы жана көлөмү. Бул эмгек кириш сөздөн, жети бөлүмдү бириктиргөн уч бөлүктөн, корутундулардан, практикалык сунуштардан, ошондой эле колдонулган булактардын тизмесинен турат. Диссертациянын көлөмү жана түзүмү КР УАКтын талаптарына жооп берет.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүде изилдөө теманын актуалдуулугун жана илимий жаңылыгы негизделет, изилдөөнүн максаттары жана милдеттери, анын практикалык мааниси аныкталат, коргоого сунушталган жоболорду калыптандырат, диссертациянын изилдөө натыйжаларын апробациясы, структурасы жана көлөмү жөнүндө маалымат берет.

«Жер участокторуна болгон укуктарды токтотуунун концепциясы жана негиздері» деген биринчи баптын жер участокторуна укуктарды токтотуу жөнүндөгү мыйзамдар иштеп чыгуунун тарыхый аспекти жана азыркы учурдагы жарандык укуктун абалы каралган. Биринчи баптын биринчи бөлүмүндө жер участокторуна укуктарды токтотуу жөнүндө жалпы жоболор талкууланат. Бул маселени Советтер Союзунун доорунда, андан кийин Кыргызстан эгемендуулуккө ээ болгондон кийинки өнүгүү тарыхынын этаптары менен каралат. 1991-жылы укуктун көп тармактарында нормаларды жаңылоо зарылчылыгы келип чыккандыгы, 1991-жылдын 19-апрелиндеги «Жер реформасы жөнүндө» деген Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алышы менен жер-агрардык реформалар башталганы белгиленген. Ал мыйзамда жер укуктарын токтотуу маселелерине эки бөлүм арналган: «Жерге ээлик кылуу жана пайдалануу укугун токтотуу» жана «Жерди конфискациялоо». Жерге укукту токтотуунун негиздеринин тизmesи 1991-жылдагы Жер кодексинин 24-беренесинде камтылган, анын ичинде төмөнкүлөр: жерди кыртыштын асылдуулугунун төмөндөшүнө, химиялык жана радиоактивдүү булганишына, экологиялык абалдын начарлашына алып келүүчү жолдор менен пайдалануу; жайыттарды сарамжалызыз пайдалануу, алардын деградациясына алып келүү жана башкалар. 1991-жылдагы Жер кодексинин 4-бапында жерди мамлекеттик жана коомдук мүктаждыктар үчүн алып коуюга (Эл депутаттарынын Кенешинин чечими боюнча жүргүзүлөт), айыл чарба жерлерин жана өзгөчө баалуу жерлерди алып коуюга жана башка эрежелерге тиешелүү жоболор караган.

Изилденип жаткан маселенин өнүгүү тарыхындагы кийинки маанилүү этап болуп 1998-жылы жерге жеке менчички киргизүүнүн концепциясы кабыл алынган, анда бир калыпта жана туруктуулукту камсыз кылууга багытталган уюштуруу чараларын жүргүзүүнүн негизги принциптери жана тартиби ошол эле учурда жер жана базар мамилелеринин чойрөсүнө натыйжалуу кириши аныкталган. Жогорудагы Концепцияны бекитүү менен башталган реформалардын логикалык тыянағы 1998-жылдын 17-октябрьнда конституциялык референдум откөрүлүп, анын негизги маселелеринин бири Кыргызстандын жарандары үчүн жерге жеке менчички киргизүү болгон. Келген жарандардын 95,4% бул өзгөртүүлөрдү колдошкон жана ошону менен жер жана базар мамилелерине биротоло оттүү болгон.

Кийинчөрөк Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу базасын реформалоо жана трансформациялоо 1999-жылдын 30-апрелинде Кыргыз Республикасынын Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган жана 1999-жылдын 2-июнунда Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жаңы Жер кодексин иштеп чыгууга жана кабыл алууга кол коолган. Жер кодекси Кыргыз Республикасынын Конституциясынан кийинки негизги мыйзамдык акт болуп, өлкөдөгү жер-укуктук мамилелерди жөнгө салат. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасындагы Граждандык жана Жер кодекстеринин ченемдеринин өз ара байланышы жөнүндө суроолордун өзүнчө комплекси келип чыкканын белгилей кетүү маанилүү.

Бул изилдөөнүн методологиялык негизин таанып-билиүнүн жалпы илимий диалектикалык методу түздү, ал изилденүүчү теманы ар тараптуу жана объективдүү изилдөөгө жардам берди, ошондой эле: салыштырма укуктук, герменевтикалык, формалдуу укуктук, тарыхый өндүү атайдын методдору колдонулган.

Иштин теориялык негизин жарандык укук жана жер укугу боюнча чет өлкөлүк жана ата мекендик жарандык укук боюнча алдыңкы экспертердин илимий эмгектери түздү. Менчик укугунун, анын ичинде жерге болгон укук маселелерин изилдеген: С.С. Алексеев, У.А. Арипджанов, Ю.Г. Басин, С.А. Боголюбов, Г.Е. Быстрева, С.Н. Братусь, Е.А. Галиновская, Е.А. Гринь, Б.В. Ерофеев, К.М. Ильясова, Ю.Г. Жариков, С.А. Зинченко, В.П. Камышанский, Л.А. Кассо, А.В. Копылов, В.А. Кикоть, У.Маттеи, Д.И. Мейер, И.А. Покровский, М.С. Ромадин, Б.Б. Самарходжаев, К.И. Скловский, Х.А. Сыродоев, М.К. Сулейменов, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, Г.В. Чубуков, Г.Ф. Шершеневич, Л.В. Щенникова. Бул изилдөөнүн теориялык негизинин маанилүү бөлүгүн Кыргыз Республикасынын жарандык илимпоздорунун илимий эмгектери түздү: Ч.И. Арабаев, К.С. Жылкичиева, С.Г. Колесниченко, Ж.Т. Мурзабекова, А.Н. Нязова, Ч.А. Туратбекова, Эратов И.Т.

Изилдөөнүн эмпирикалык негизин Кыргыз Республикасынын колдонуудагы да, мөөнөтү өтүп кеткен ченемдик укуктук актылары да, ошондой эле чет мамлекеттердин ченемдик укуктук актыларынын айрым жоболору, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Пленумунун чечимдери, ошондой эле изилденип жаткан маселе боюнча соттук практика түздү.

Биринчи баптын кийинки бөлүмүндө жер участокторуна болгон укуктун токтотулушу үчүн жарандык мыйзамдарда бар классификациялар, анын ичинде чет өлкөлүк практикадагы мисалдары көнүрүүлөт. Негиздерди эки топко бөлүү менен классификациялоо сунушталууда: менчик укугун токтотуунун негиздери жана жерди пайдалануу укугун токтотуунун негиздери.

Бул бөлүмдүн ақыркы бөлүгүндө ошондой эле жалпы жоболорго жана сервитеттүн токтотулушуна байланыштуу талаштуу жагдайлар талкууланат.

Экинчи бап «Изилдөө ыкмалары жана жерге болгон укуктун токтотулушунун өзгөчөлүктөрү» диссертациялык изилдөөнүн методологиясына, ошондой эле жерге болгон укуктун токтотулушунун негизи катары универсалдуу укук мурастоосунун өзгөчөлүктөрүнө арналган.

Биринчи бөлүмдө методикалык маселелер талкууланат.

Диссертациялык изилдөөнүн объектиси болуп, жер участокторуна болгон укуктардын токтотулушун укуктук жөнгө салуу чөйрөсүндөгү коомдук мамилелер саналат.

Илиймиз изилдөөнүн предмети Кыргыз Республикасында жер участокторуна укуктарды токтотуунун теориялык жана практикалык аспекттеринин комплекси, анын ичинде бул чөйрөнүү жөнгө салуучу укуктук ченемдерди талдоо, мыйзамдардагы боштуктарды жана коллизияларды аныктоо, укук колдонуу практикасын изилдөө жана өнүктүрүү. Жерге болгон укуктарды ыктыярдуу жана мажбурлап токтотуу механизмдерин өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүү.

Практикалык маселелер методикалык чечимдерди талап кылат. Ушуга байланыштуу жер участокторуна укуктарды токтотуу жаатындагы укук колдонуу практикасын талдоо методологиясын иштеп чыгуу зарыл ошойт. Ал жерге жайгаштыруу үчүн жооптуу мамлекеттик органдардын аракеттеринин колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине ылайык келишине мониторинг жүргүзүүгө, ошондой эле ишке ашырууга байланышкан мамилелерди жөнгө салууга багытталган укуктук ченемдерди өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн маалыматтарды талдоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү бир катар жоболорду камтууга тийиш. Укук колдонуу практикасын талдоо методологиясынын маалыматтарды чогултуу, алынган маалыматтарды системалаштыруу, аны статистикалык жактан талдоо жана чечмелөө, ошондой эле практикалык сунуштарды түзүү сыйктуу бөлүмдерүүн бөлүп көрсөтүү сунушталууда.

Экинчи балтын экинчи бөлүмүндө жер участогуна болгон укуктуу токтотуунун жолу катары универсалдуу укуктуу мурастоо маселелери каралат. Жеке адам каза болгондо же юридикалык жак кайра түзүлген учурда келип чыккан универсалдуу укуктарды мурастоодо, анын ичинде жер участокторуна болгон укуктарды токтотуу же аларды өткөрүп берүү жөнүндө сөзсүз түрдө маселелер жарала тургандыгы белгиленген. Укук колдонуу практикасында пайда болгон кийинки көйгөй болуп, учурдагы жер участогуна анын иш жүзүндөгү эсси өз убагында каттабай койгон учурлар саналат. Тиешелүү мамлекеттик каттоонун жоктугу өз кезегинде укуктарга кире албай калуу ар кандай сот процесстерине алып келет. Бул көйгөйдү чечүү үчүн төмөнкү кадамдарды сунуш кылса болот:

1) көрээз калтыруучудан көрсөтүлгөн жер участогуна укуктуу алууга байланышкан документтерди, анын ичинде нарыкын төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияларды же сатып алынган мүлкүү акча каражаттарын которуу жөнүндө башка документтерди, кабыл алуу, өткөрүү актыларын жана башкаларды изде;

2) менчик укугун белгилөө жана мүлкүү мурастык массага кошуу жөнүндө доо арызын берүү.

Мурас институтун кененирээк талдап чыгууга мүмкүндүк берүүчү сот иштеринин мисалдары келтирилген. “Кыргыз Республикасында жер участокторуна укуктарды ыктыярдуу жана мажбурлап токтотуунун өзгөчөлүктөрү” деген үчүнчү бап үч бөлүмдөн турат.

Биринчи бөлүмдө жер участокторуна болгон укуктарды ыктыярдуу токтотуунун өзгөчөлүктөрү каралат. Ыктыярдуу ээликтен ажыратуунун эки түрүн бөлүп көрсөтүүгө болот: жер участогуна менчик укугунун башка жактардын

пайдасына токтотулушу; башка жактардын пайдасына эмес, менчик эссиин өзүнө таандык укуктардан баш тартуусу менен жер участогуна болгон менчик укугун токтотуу. Кенири түрдөгү бүтүмдөрдү жүргүзүүдө ар кандай аспекттер каралат: сатып алуу, сатуу, алмашуу жана ижара. Мамлекеттик жерлерди ижарага берүү келишимин бузууга өзгөчө көңүл бурулууда.

Жер участогуна болгон укуктан баш тартууда укуктарды токтотуу маселелери, ошондой эле анын процессуалдык аспекттери жана укук эсси үчүн кесепеттери деталдуу изилдөөгө алынган. Жер участогунын менчик эссиин ыктыярдуу баш тартуу укугун берүүнүн актуалдуулугу жана зарылчылыгы жөнүндө маселе каралат. Практикада автордук укугун эсси өзүнө таандык болгон укуктан баш тартаан жагдай пайда болушу мүмкүн: жердин эсси башка мамлекетте турктуу жашаган жерине көчүүнүн пландаш жатат жана мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө сатып алуучу таба албайт, балким, мындай кырдаалда жер участогуна кам көрүү мүмкүн болбой калат, же болбосо ага салык милдеттөмөлөр жана башка ушул сыйктуу иштер жүктөлөт. Ошондой эле, жер участогуна тийиштүү кам көрүү жана көңүл бурулбаган учурда, жер участогуна укук бузуулар үчүн жоопкерчиликке тартылуу коркунучу бар экендигин белгилей кетүү керек, бул да менчик эссиин ыктыярдуу баш тартуусунун себептеринин бири болуп калышы мүмкүн. Жер участогуна болгон укуктан кантин баш тартуу керек? Жерди пайдалануучу иш жүзүндөгү иш-аракеттери менен жер участогуна карата өзүнүн ниетин ырастагандай болгон учурда мындай болушу мүмкүнбү? Жер участогуна укук айрым документтер боюнча белгиленет: жер участогуна жеке менчик жана жер участогуна мөөнөтсүз пайдалануу укугуну мамлекеттик акты, жеке менчик укугуну күбөлүк, күбөлүк же ижара келишиими. Мыйзамга ылайык документтердин белгилүү бир тизмеси бар. Мунун негизинде иш жүзүндөгү аракеттер жогоруда көрсөтүлгөн документтер менен белгиленген укуктарды жокко чыгара албайт. Ошентип, жер участогуна болгон укуктан баш тартууну жол-жоболоштуруу үчүн укук белгилөөчү документтердин пакети менен биргэ тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга арыз даярдоо зарыл. Жерди пайдалануучунун укуктардан ыктыярдуу баш тартуу ниетинин чындыгын жана аныктыгын аныктоо максатында, жер участогуна болгон укуктан баш тартууну нотариалдык жактан куболендерүү зарылчылыгы келип чыкты.

Үчүнчү балтын экинчи бөлүмү обьективдүү жагдайлардан улам жерге болгон укуктарды мажбурлап токтотууга, ал эми үчүнчү бөлүм субъекттин туура эмес жүрүм-турумунан улам жер участогуна болгон укуктарды мажбурлап токтотуунун негиздерине арналган. Кыргыз Республикасында обьективдүү жагдайлардан улам жер участогуна укуктуу токтотуунун негиздери шарттуу түрдө белгиленет:

- ага байланыштуу кызматтык жер участогу берилген эмгектик жана ага тенештирилген мамилелердин токтотулушу;
- табигый кырсыктын натыйжасында жерди андан ары пайдалануунун мүмкүн эмситиги;
- мамлекеттик же муниципалдык жерди пайдалануучуну, коомдук бирикмени же фондду, диний уюмду жоюу;

- ипотекалык тұрак жай куруу учурларын кошпогондо, айыл чарба багытындағы жер участокунун менчик әсси Кыргыз Республикасының жарапдығынан чыкканда;

- концессиялык келишимди, кенди иштетүү боюнча концессиялык келишимди, продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашууну токтотуу, ошондой эле жер казынасын пайдалануу укугу токтотулганда;

- мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн алкагында түзүлгөн келишимди бузуу;
- мыйзамда белгиленген учурларда жер участокун алып коюу.

Жогорудагы негиздердин ар бири өзүнчө каралып, теориялык мүнездөгү маселелер жана аларды практикада колдонуунун татаалдығы талданат. Бөлүм 3.3. диссертациялык изилдөө субъекттин туура эмес жүрүм-турумунан улам жер участокуна болгон укукту мајбуразап токтотуу менен байланышкан негизги жоболорго жана көйгөйлөргө арналган. Маселен, жер участокун өз багытын бузуп пайдалангандыктан алып коюуда, жер участокун башка максатта пайдаланып жаткан тартип бузуучуларды аныктоо бир топ кыйын. Кандай болгон күндө да далилдик базаны түзүүгө фото-видео жазуу, каттоо, эксперттерди тартуу ж.б. жардам берет. Жер участокун максатыз пайдаланууну баалоо конкреттүү жағдайга жараша болот. Чет мамлекеттердин мыйзамдарынын ченемдери каралып, жер участокун пайдаланбаган учурларга кандай жумуштун жана кайсы мөөнөттүн ичинде жүргүзүлбөгөнүн аныктоо, белгилөө жана каттоо сунушталды.

Салык мыйзамдарында белгиленген мөөнөттө жер салығын төлөбөй коуюга байланыштуу укуктарды токтотуунун негиздери деталдуу каралат; камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөбөй коюу; жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик орган жер казынасын пайдалануу укугун жокко чыгарганда укук токтотулган учурлар; ошондой эле мамлекеттик же муниципалдык менчиктеги жерлерден берилген жер участоку үчүн ижара акысын төлөбөй коюу учурлары.

Бул бөлүмдө кредиторлордун талаптары боюнча жер участокун өндүрүп алуу маселесине өзгөчө көнүл бурулат. Практикада мүлкүү, анын ичинде жер тилкелерин сатууга байланыштуу көптөгөн талаш-тарыштуу маселелер келип чыгат, бул жер участокун сатуу механизми толук аныктала электигинен кабар берет. Мисалы соттун он чечимин алгандан кийин аткаруу өндүрүшү козголот, анын алкагында сот аткаруучу анын карызкордун карызын жабууга каражаты жок экендигин аныктайт, демек, мүлкүү өндүрүп алуу зарыл деп эсептелет. Жер участокун өндүрүп алуу үчүн өзүнчө сот актысын алуу зарылбы? Укук колдонуу практикасы көрсөткөндөй, соттук аткаруучу өндүрүп алуучуга аткаруу баракчасын кайтарып берүү менен, мүлкүү сатуу үчүн сотко кайрылуу зарылдығын билдирет. Ошол эле учурда карызды өндүрүү жана аткаруу баракчасын аткаруу тартиби кайрадан узартылат, ошондуктан өндүрүп алуучунун укуктары жетиштүү деңгээлде корголбой калышы мүмкүн.

Ошондой эле конфискациялоо, реквизициялоо, мамлекеттештируү, мамлекеттик мүлкүү менчиктештируү алкагында жер тилкелерине болгон укукту мајбуразап токтотуу аспектилери каралат.

Ошол эле учурда бул бөлүмдө укук колдонуу практикасында талаштарыштардын жана көйгөйлөрдүн ар кандай түрлөрүнүн көптүгүнө жана таралышына баа берилет жана талаш-тарыштардын тараалтарынын негизги

аргументтери изилденет, ошондой эле укук колдонуудагы негизги көйгөйлөр жана тенденциялар аныкталат.

КОРУТУНДУ

Жүргүзүлгөн изилдөө иштеринин жыйынтыгында төмөнкүдөй корутундулар чыгарылды:

1. Экономикалык интенсивдүү өсүштүн жана жер участоктору менен бүтүмдөрдүн санынын көбөйүшүнүн шарттарында келип чыккан укуктук карама-каршылыктар жана мыйзамдардагы боштуктар ачыкка чыгып, чечүүнү талап кылат. Жер участокторуна болгон укуктарды токтотуунун негиздерин так укуктук жөнгө салуу талаш-тарыштарды болтурбоо, менчик әэлеринин жана жерди пайдалануучулардын укуктарын коргоо, ошондой эле жеке адамдардын жана мамлекеттин кызыкчылыктарынын төн салмактуулугун камсыз кылуу үчүн зарыл. Базар баасындағы механизмдердин өнүгүшү жана калктын экономикалык жыргалчылыгынын динамикасы жерге байланыштуу коомдук мамилелердин өзгөрүүлөрүнө адекваттуу укуктук реакцияны талап кылууда.

2. Жерге менчик мамилелеринин маселелери бир эле учурда Кыргыз Республикасынын Гражданлык жана Жер кодекстери, ошондой эле башка ченемдик укуктук актылар менен жөнгө салынаарын эске алуу менен, бул негиздерди жөнгө салуунун так структурасын Гражданлык кодекстин текстинде да түзүүнү чукул арада талап кылат. Кодексте жана жер мыйзамдарында. Кыргыз Республикасынын Жер кодексинде көлтирилген жер участокторуна укуктарды токтотуунун негиздери толук иретке көлтирилген эмес, ошондуктан аларды жер участокуна карата укуктун түрлөрү боюнча бөлүү менен негиздерин системалаштыруу жөнүндө кечикирилгис зарылчылык келип чыгууда. Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин статьяларына тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктооlordу киргизүү талап кылынат.

3. Жерге болгон укуктарды токтотуу жөнүндө сөз кылып жатып, мыйзамда саналып откөн негиздерди менчик укугу жагынан гана эмес, жер укук мамилелеринде да көп кездешкен башка мүлктүк укуктар жагынан да кароо маанилүү.

4. Жерге укуктарды токтотуу чейрөсүндө укук колдонуу практикасын талдоо, анын ичинде сот иштери жана административдик жол-жоболор боюнча маалыматтарды чогултуу жана системалаштыруу методологиясын иштеп чыгуу зарыл, бул мындай иштерди кароонун натыйжалуулугуна жана жерге укуктарды токтотуу укуктарын жөнгө салуучу мыйзамдарды өркүндөтүү.

5. Жер участокуна болгон укуктун токтотулушу дайыма эле аны менен бекем байланышкан имаратка же курулушка, ошондой эле ушул участокто жайгашкан башка жаратылыш жана жаратылыш объекттерине болгон укуктун токтотулушуна алып келе бербейт, бул теориялык изилдөөлөр менен да, практикалык иштер менен да ырасталган. Мунун негизинде жер участокунун жана анда жайгашкан мүлктүн бирдиктүү тагдырынын принципин алардын үзүлбөй турган бекем байланыш көз карашынан колдонуу зарыл.

6. Жер участокуна болгон укуктан баш тартуу механизминин жоктугун эске алуу менен мындай баш тартууну укук белгилөөчүү документтердин пакетин тиркөө менен тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга арыз берүү жолу менен милдеттүү

түрдө күбөлөндүрүү менен жүргүзүү сунушталат. Нотариус тарабынан жер участогуна укуктардан баш тартуу, жерди пайдалануучунун укуктардан ыктыярду баш тартуу нистинин чындыгын жана аныктыгын аныктоо максатында.

7. Жер участогуна укукту токтотуунун негиздерин классификациялоонун көптөгөн варианттары бар экендигин эске алганда, аларды эң жалпы жана универсалдуу түрдө укук эсдинин эрки принципи боюнча бөлүүгө болот: ыктыярду жана мажбуурлоо, жер участогуна укукту токтотуунун негиздерин универсалдуу укук мураствоосунун чегинде өзүнчө топко бөлүү менен.

8. Жер чөйрөсүндөгү мамилелерге тиешелүү терминдерди конкреттештируү жана так аныктоо алардын аткарылышын кыйла женилдетет, мисалы, бул экөөнүн укуктук табиятынын ар башка болгондугуна байланыштуу «сатып алуу» жана «алып коюу» терминдерин ажыратууга жана тактоого тиешелүү иштерди аткаруу тартиби.

9. Менчик эсси/жерди пайдалануучу тарабынан жер участогуна пайдаланбагандыгынын учурларын жана кесептеттерин аныктоо максатка ылайыктуу. Мисалы: айыл чарба багытындагы жер участокторуна келгенде, кандай жумуштун жана канча мөөнөткө таандык кылынбагандыгы, жер участогуна пайдаланбоо учурлары.

10. Өзгөчө баалуу жерлердин жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары ээлеген жерлердин өзгөчө статусун жана уникалдуулугун эске алуу менен жерди ар бир мүмкүн болгон сатып алууда экологиялык аспекттүү эске алынууга тийиш, аны он натыйжалар алынгандан кийин гана экологиялык баа берүүнү жүргүзүү сунушталат.

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР

Диссертациялык изилдөөнүн негизинде төмөнкү практикалык сунуштарды түзүүгө болот:

1) Кыргыз Республикасынын Гражданых кодексинин 280-беренесинин 3-пункту менен толукталсын: «Пайдалануу укугу ушул статьянын 1-пунктунда белгиленген учурларда, ошондой эле мүлкүү пайдалануунун мөөнөтү аяктагандан кийин, ижара келишими жана жарандык жана жер мыйзамдарында белгиленген башка учурларда токтотулат.»;

2) Кыргыз Республикасынын Гражданых кодексинин 281-беренеси төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын: "Жер участокторун конфискациялоо Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин тиешелүү ченемдери менен жонгө салынат.";

3) Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 62-статьясы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Жер участогуна жеке менчик укугу төмөнкүдөй учурларда токтотулат:

- жер участогуна болгон укук башка жакка ажыратылганда;
- мыйзамда белгиленген тартипте кредиторлордун менчигинде турган жер участогуна өндүрүп алуу;
- мураскорлору жок болгон жер участогуунун менчик эсси же жерди пайдалануучу каза болгондо;

- менчик эсдинин же жерди пайдалануучунун жер участогуна укуктан ыктыярду баш тартуусу;

- табигый кырсыктын натыйжасында жерди андан ары пайдалануунун мүмкүн эмситиги;

- ушул Кодексте каралган негиздер боюнча жана тартипте жер участогуна алып коюуда;

- юридикалык жакты жоую;

- ипотекалык турак жай куруу учурларын кошпогондо, айыл чарба багытындагы жер участогуунун же жер участогуунун менчик эсси Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда;

- реквизиция, улутташтыруу, конфискациялоо.

2. Жер участогун же анын бир бөлүгүн пайдалануу укугу ушул статьянын 1-пунктунда каралган учурларда, ошондой эле төмөнкүдөй учурларда токтотулат:

- жер участогуна пайдалануу мөөнөтү аяктаганда;

- ушул Кодексте белгиленген учурларды кошпогондо, ага байланыштуу кызматтык жер участогу берилген эмгек мамилелери токтотулганда;

- концессиялык келишимди, кенди иштетүү боюнча концессиялык келишимди, продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашууну токтотууда, ошондой эле жер казынасын пайдалануу укугу токтотулганда;

- мамлекеттик жеке өнөкөштүктүн алкагында түзүлгөн келишимди бузууда;

- мыйзамда жана келишимдин өзүндө каралган негиздер боюнча жер участогуна ижарага алуу келишими же башка келишим же келишим токтотулганда.»;

4) Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 55-статьясынын 2-пунктун жана милдеттүү сервитутту белгилөө үчүн негиздердин жабык тизмегин төмөнкүдөй редакцияда белгилесин:

"Милдеттүү сервитут төмөнкүлөрдү камсыз кылуу үчүн белгилениши мүмкүн:

- жер участогуна жетүү, эгерде башка жетүү мүмкүн болбосо, етө оор же пропорционалдуу эмес чыгымдарды талап кылса;

- жер участогу аркылуу өзгөчө маанидеги, тарыхый баалуулуктагы объекттерге оттүү же жүрүү;

- инженердик, электр линияларын жана тармактарын куруу, тартуу жана пайдалануу, суу менен камсыздоо, жылуулук менен камсыздоо, мелиорация, транспорт инфраструктурасынын объектилерин, магистралдык түтүктөрдү куруу;

- чек ара белгилерин жана геодезиялык пункттарды коюу;

- илимий-изилдөө жана изилдөө иштерин, анын ичинде жер казынасын издөөнүн алкагында калк жана мамлекеттин өнүгүшүү үчүн мааниси көз карандысыз экспертиза тарабынан ырасталган учурларда гана жүргүзүү;»

5) Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 57-статьясына толуктоолорду киргизсөн жана аны төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Милдеттүү сервитут жүктөлгөн жер участогуунун менчик эсси же жерди пайдалануучу, эгерде сервитут белгилөө жер участогуна пайдаланууда олуттуу кыйынчылыктарга алып келсе, анын таламында сервитут белгиленген жактан пропорционалдуу төлөмдү талап кылууга укуктуу. Сервитут белгилөө жер участогуни

толук көлөмде жана анын максаты боюнча пайдалануу мүмкүн болбой калышына алып келген учурларда, ошондой эле менчик ээси же жерди пайдалануучу мындай түйшүкке байланыштуу чыгым тарткан учурларда жер участогунун менчик ээси жер участогуна же жерди пайдалануучу өзүнүн бул жер участогуна ээ болгон зияндын ордун толтуруу үчүн сервитут белгилеген адамдан сот тартибинде сатып алууну талап кылууга укуктуу. Мамлекеттик же муниципалдык органдын талабы боюнча сервитут белгиленген учурларда менчик ээси же жерди пайдалануучу ага тете жер участогуна же башка жер участогуна, анын ичинде анын наркын же ага укуктарды берүүнү талап кылууга баасы жана көлтирилген зияндын ордун толтурууга укуктуу.”;

6) Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин «Сервิตутту токтотуу» 59-статьясы төмөнкүдөй редакцияда толукталсын жана баяндалсын:

“1. Сервитут токтотулат:

- бил сервитеутту белгилеген органга арыз берүү менен жол-жоболоштурулган белгиленген сервитеуттан ыктыярдуу баш тартуунун натыйжасында;

- сервитеут белгиленген мөөнөт аяктаганда;

- эгерде сервитеут тарараптардын макулдашуусу боюнча белгиленсе, тарараптардын ортосунда сервитеутту токтотуу жөнүндө эки тарараптуу макулдашуунун негизинде;

- тарараптардын бири белгиленген сервитеуттун шарттарын бузган учурларда, келишимде бир тарараптуу бузуу укугу ачык айтылганда;

- соттун же сервитеутту белгилеген ыйгарым укуктуу органдын чечиминин негизинде;

- ушул Кодексте түздөн-түз каралган башка учурларда.

2. Жер участогуна сервитеут салынышынын натыйжасында анын максаты боюнча пайдаланууга мүмкүн болбогон учурларда, жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу түйшүкту алып салууну сот тартибинде ушул жер участогуна талап кылууга укуктуу.

3. Сервитеут менчик эссиин же жерди пайдалануучунун арызы боюнча аны сервитеут (укук ээси) туура эмес пайдалангандыгына байланыштуу, ошондой эле аны белгилөө үчүн негиздердин жоктугунан байланыштуу сот тартибинде токтотулушу мүмкүн.

4. Сервитеут белгилүү бир мөөнөткө белгиленген учурларда, эгерде тарараптардын макулдашуусунда башкасы белгиленбесе, анын күчү белгиленген мөөнөт аяктагандан кийин токтотулат.”;

7) Кыргыз Республикасынын Гражданлык кодексинин 60-главасын, тактап айтканда, «Мурастын курмы» деп аталган 1120-беренесин 4-пункт менен толуктоо: «Бир жакка таандык болгон жер участогу жана бул жер участогу менен бекем байланышкан кыймылсыз мүлк объекттери, универсалдуу укук мурастоо боюнча, анын ичинде керәэс боюнча, бир объект катары биргелешин мурасталат”;

8) Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 63-статьясы төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын: «Бул калктуу конуштун чегин берүү үчүн баш жер участогу жок болгон учурда менчик эссиине башка райондон же республиканын башка областынан жер участогу расмий түрдө берилет.”;

9) Кыргыз Республикасынын Гражданлык кодексинин 281-статьясынын 5-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: “конфискациялоо, реквизициялоо жана улутташтыруу”, Кыргыз Республикасынын Гражданлык кодексинин 281-статьясынын 6-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: “мүлкүү негиздер боюнча ээлкітен ажыраттуу ушул Кодекстин 233-9, 233-18 – 233-19, 250, 271-статьяларында жана 1046-статьясынын 1-пунктунун биринчи абзацында каралган”, жер участогун сатып алуу шилтемесин алып салуу, ошондой эле 281-статьяны жер жана жер участогу сыйктуу объекттерди басып алуу маселелери Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин ченемдери менен өзүнчө жөнгө салынаарын белгилөө менен Кыргыз Республикасынын Гражданлык кодексин толуктоо;

10) Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 68-беренесине ылайык жер участогун алып коюуга же сатып алууга мүмкүн болгон максаттардын тизмесин жана сунушталган мазмунун көнөйтүүнү аныктайт:

«1) пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүү;

2) коргоо жана улуттук коопсуздук муктаждыктары үчүн, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, ден соолуктуу чындоо, рекреациялык жана тарыхый-маданий максаттар үчүн жерлерди берүү бул мамлекеттик максаттарга жетүү үчүн башка жол жок болгон учурларда;

3) автомобиль жана темир жолдорду курууга жана реконструкциялоого, аэропортторду, аэродромдорду, темир жол транспортунун объекттерин, көпүрөлөрдү, магистралдык түтүктөрдү, байланыш жана электр линияларын куруу (реконструкциялоо), ошондой эле башка стратегиялык объекттерди куруу (реконструкциялоо) же көнөйтүү учурунда;

4) мамлекеттик социалдык маанидеги объекттерди (мамлекеттик мектептерди, балдар бакчаларын, ооруканаларды, поликлиникаларды) куруу (реконструкциялоо);

11) жер участокторун сатып алууга же алмаشتырууга ыктыярдуу макулдук берүү жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн менчик эссиине же жерди пайдалануучуга билдириүүнүн белгилүү бир мөөнөтүн көрсөтүү менен мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн жер участокторун алып коюунун так жана натыйжалуу механизмин аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 68-статьясы төмөнкүдөй мазмундагы пункт менен толукталсын: “ ыйгарым укуктуу орган жер участогун сатып алуу сунушу менен менчик эссиине же жерди пайдалануучуга билдириүү жөнөтүүгө милдеттүү. Менчик ээси же жерди пайдалануучу бул билдириүү алган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде кароого укуктуу.”;

12) Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 69-статьясына толуктоордуу киргизүү жана аны төмөнкүдөй редакцияда баяндоо зарыл: «Жер участогу ушул Кодекстин 66-статьясында каралган учурларда соттун чечими боюнча алынып коюлушу мүмкүн. Жер казынасын пайдалануу укугу токтотулганда (жокко чыгарылганда) жер участогун алып коюу убактылуу пайдаланууга жер участогун берген ыйгарым укуктуу орган тарабынан жүргүзүлөт. Жер участогун өз максаты боюнча пайдаланбо мезгилине форс-мажордук жагдайлардын же мындай пайдаланууга жол бербөөчү башка жагдайлардын (аракетсиздиктин) натыйжасында жер участогун өз максаты боюнча пайдалануу мүмкүн болбогон учур кирбейт (ыйгарым укуктуу органдардын кызмат адамдарынын, архитектура жана курулуш

чойрөсүндөгү функциялардын ж.б.), эгерде бул аракетсиздиги соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими менен далилденсе»;

13) айыл чарба жана башка жумуштардын жоктугун жана жер участогун пайдаланбо фактысы канча убакытка чейин болушу мүмкүндүгүн аныктоого;

14) Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына киргизилген ақыркы өзгөртүүлөрдү эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 66-беренесинин 1-пунктунун 5-пунктчасы жаңыланган редакцияда: «мүлкү төлөбөгөндүк же өз убагында төлөбөгөндүк; салык (жер участогу) салык мыйзамдарында белгиленген мөөнөттө»;

15) Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 66-статьясынын 1-пунктунун 6-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө жөнүндө мыйзамдарда белгиленген мөөнөттөрдө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөбөгөндө»;

16) Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 70-71 статьялары бир ченемге бириктирилсөн жана төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Ушул Кодекстин 1-статьясынын 14-пунктунда жана 74-статьясында көрсөтүлгөн өзгөчө баалуу жерлерди айыл чарба жана токой чарбалык эмес муктаждыктар учун алып коюуга Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча өзгөчө учурларда жол берилет.

Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана тарыхый-маданий объектилер ээлеген жерлерди максаттуу арналышына ылайык келбеген муктаждыктар учун алып коюуга өзгөчө учурларда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча жол берилет.

2. Өзгөчө баалуу жерлерди жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары ээлеген жерлерди жана тарыхый-маданий объектилерди мамлекеттик же коомдук муктаждыктар учун алып коюу Кыргыз Республикасынын Гражданык кодексине, ушул Кодекстин ченемдери, ошондой эле айлана-чөйрөнү коргоо жана айлана-чөйрөнү баалоо жөнүндө мыйзамдарга ылайык жүргүзүлгөн экологиялык экспертизанын он натыйжалары алынгандан кийин гана жүргүзүлүшү мүмкүн."

17) Кыргыз Республикасынын Жер кодексин реквизициялоонун тартибин аныктаган статья менен толукталсын:

"1. Жаратылыш кырсыктары, авариялар, эпидемиялар, эпизоотиялар жана өзгөчө мүнөздөгү башка жагдайлар болгондо жер участогу коомдун кызыкчылыгы учун ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими боюнча жерди пайдалануучудан жерди пайдалануучу тарткан чыгымдарды (реквизиция) төлөө менен мыйзамда белгиленген шарттарда убактылуу алып коюлушу мүмкүн.

2. Төлөм учурунда болгон рыноктук баага ылайык компенсацияланат же анын талабы боюнча ага эквиваленттүү жер участогу берилет.

3. Мүлкү реквизицияланган жак реквизициялоо жүргүзүлүп жаткан жагдайлар аяктагандан кийин ага жер участогун кайтарып берүүнү сотто талап кылууга укуктуу.

4. Жерди пайдалануучуга реквизицияланган жер участогунун наркы, аны реквизициялоого же анын укуктарын убактылуу чектөөгө байланыштуу келтирилген чыгымдын ордун толтурууга ылайык баа берүү жер участогунун менчик эсси тарабынан сот тартибинде даттанылыши мүмкүн.».

ДИССЕРТАЦИЯНЫН ТЕМАСЫ БОЮНЧА ЖАРЫЯЛАНГАН ЭМГЕКТЕРДИН ТИЗМЕСИ:

1. Назаралиева А.Б. Кыргыз Республикасында жерге болгон укуктуу ыктыярдуу токтотуунун айрым аспекттери жөнүндө [Текст] / С.Г. Колесниченко, А.Б. Назаралиева // Кыргызстандын илими, жаңы технологиялары жана инновациялары. - 2018. - №1. - 115 – 117 б.
2. Назаралиева А.Б. Кыргыз Республикасында жер тилкелерин басып алуунун айрым маселелери [Текст] / С.Г. Колесниченко, А.Б. Назаралиева // Кыргыз-Россия Славян университетинин жарчысы. - 2018. - 18-том. - №3. - 82 – 85 б.
3. Назаралиева А.Б. Айлана-чөйрөнү башкаркуу чойрөсүндө жерге болгон укуктуу токтотуунун өзүнчө негиздери [Текст] / А.Б. Назаралиева // Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын кабарлары. – 2018. - №3. - 74 – 77 б.
4. Назаралиева А.Б. Кредиторлордун талаптары боюнча жер участогун өндүрүп алуу жөнүндө [Текст] / С.Г. Колесниченко, А.Б. Назаралиева // Кыргызстандын илими, жаңы технологиялары жана инновациялары. – 2018. - № 6. - 91 – 94 б.
5. Назаралиева А.Б. Мурастык укуктун алкагында жер участогуна укуктуу алуунун жана токтотуунун айрым аспекттери [Текст] / С.Г. Колесниченко, А.Б. Назаралиева // Кыргызстандын илими, жаңы технологиялары жана инновациялары. – 2020. - № 12. - 152 – 156 б.
6. Назаралиева А.Б. Мамлекеттик менчилетги жер участокторун ижарага алуунун жана токтотуунун актуалдуу маселелери [Текст] / А.Н. Ниязова, А.Б. Назаралиева // Кыргыз-Россия Славян университетинин жарчысы. – 2022. - 22-том. - № 7. - 104 – 109 б.
7. Назаралиева А.Б. Жер участогуна болгон укуктун токтотуулушу жөнүндө талаштар: соттук практиканы кароо [Текст] / А.Н. Ниязова, А.Б. Назаралиева // Караганда университетинин жарчысы. – 2023. - № 4. - 100 – 105 б.
8. Назаралиева А.Б. Кыргыз Республикасында жер тилкелерин басып алууда тандалган өзгөчөлүктөрү [Текст] / А.Б. Назаралиева // «Академик» эл аралык илимий журналы. – 2024. - № 2 (250). 89 – 92 б.
9. Назаралиева А.Б. Жер участогуна болгон менчик укугун мажбурлап токтотуунун айрым өзгөчөлүктөрү [Текст] / А.Б. Назаралиева // «Академик» эл аралык илимий журналы. – 2024. - № 2 (250). 93 – 96 б.

Назаралиева Айзада Бейшенбековнанын
«Кыргыз Республикасындагы жер участокторуна болгон укуктун
төктотулушу» аттуу темадагы
12.00.03 – жарандык укук; ишкердик укук; үй-бүлөлүк укук; жеке эл аралык
укук; жарандык процесс
адистиги боюнча юридика илимдеринин кандидаты илимий даражасын алуу
учун жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: жарандык укук, жер участогу, жер участогуна болгон укуктун төктотулушу, жерди пайдалануучу, менчик укугу.

Изилдоонун объектиси болуп жер участокторуна болгон укуктардын төктотулушун укуктук жөнгө салуу чөйрөсүндөгү коомдук мамилелер саналат.

Илимий изилдоонун предмети болуп Кыргыз Республикасында жер участокторуна болгон укуктарды төктотуунун теориялык жана практикалык аспекттеринин комплекси саналат, анын ичинде бул чөйрөнүү жөнгө салуучу укуктук ченемдерди талдоо, мыйзамдардагы баштуктарды жана коллизияларды аныктоо, укук колдонуу практикасын изилдөө жана өнүктүрүү жерге укуктарды ыктыярдуу жана мажбурлап төктотуу механизмдерин өркүндөтүү боюнча сунуштар.

Диссертациялык изилдоонун максаты - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жерге болгон укуктарды төктотуу институтун комплекстүү талдоо, колдонуудагы соттук жана административдик практиканы изилдөө, бул өз кезегинде ченемдик укуктук актылардын системасын андан ары өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууга мүмкүндүк берген, бул чөйрөдөгү укуктук актылар.

Изилдөө методдору – изилденүүчүү теманы ар тараатуу жана объективдүү изилдоону камтыган таанып-билинүүн жалпы илимий диалектикалык ыкмасы, ошондой эле атаян методдор, мисалы: салыштырма укуктук, герменевтикалык, формалдуу укуктук, тарыхый.

Жыйынтыктар. Коргоо учун берилген 9 жобо формулировкаланган, ошондой эле бир катар теориялык корутундулар жана практикалык сунуштар берилген.

Илимий жаңылык – диссертация уникалдуу изилдөө болуп саналат, анда биринчи жолу ата мекендик мыйзамдарда болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн контекстинде жер участокторуна болгон укукту төктотуунун теориялык жана практикалык аспекттери чагылдырылган. Жүргүзүлгөн системалык талдоолордун негизинде жерге болгон укукту төктотуу учун негиздердин тизмесин өзгөртүү, жарандык жана жер мыйзамдарынын тиешелүү ченемдерин унификациялоо жана жаңылоо сунушталууда.

Алынган натыйжаларды колдонуу боюнча сунуштар. Диссертацияда айтылган корутундуларды жана сунуштарды ченем жаратуучу жана укук коргоо органдары пайдалана алышат.

Алынган натыйжаларды колдонуу чойросу: жарандык укук, жер укугу, чарбалык укук.

РЕЗЮМЕ

диссертации Назаралиевой Айзады Бейшенбековны на тему:
«Прекращение прав на земельные участки в Кыргызской Республике» на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 –
гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право; гражданский процесс

Ключевые слова: гражданское право, земельный участок, прекращение права на земельный участок, землепользователь, право собственности.

Объект исследования - общественные отношения в сфере правового регулирования прекращения прав на земельные участки.

Предмет научного исследования – комплекс теоретических и практических аспектов прекращения прав на земельные участки в Кыргызской Республике, включающий анализ правовых норм, регулирующих данную область, выявление пробелов и коллизий в законодательстве, исследование правоприменительной практики и разработку рекомендаций по совершенствованию механизмов добровольного и принудительного прекращения прав на землю.

Цель диссертационного исследования - комплексный анализ института прекращения прав на землю в соответствии с кыргызстанским законодательством, изучение существующей судебной и административной практики, что в свою очередь позволило разработать предложения по дальнейшему совершенствованию системы нормативных правовых актов в указанной области.

Методы исследования - общеначальный диалектический метод познания, который предполагает всестороннее и объективное исследование изучаемой темы, а также специальные методы, такие, как: сравнительно-правовой, герменевтический, формально-юридический, исторический.

Полученные результаты. Сформулировано 9 положений, выносимых на защиту, а также ряд теоретических выводов и практических рекомендаций.

Научная новизна заключена в том, что диссертационная работа представляет собой уникальное исследование, которое отражает теоретические и практические аспекты прекращения права на земельные участки в условиях изменений, происходящих в отечественном законодательстве. На основе проведенного системного анализа предлагается изменить перечень оснований прекращения права на землю, унифицировать и актуализировать соответствующие нормы гражданского и земельного законодательства.

Рекомендации по использованию полученных результатов. Выводы и рекомендации, сделанные в диссертации, могут быть использованы нормотворческими и правоприменительными органами.

Область применения полученных результатов: гражданское право, земельное право, предпринимательское право.

SUMMARY

thesis of Nazaralieva Aizada Beishenbekovna on the topic: "Termination of rights to land plots in the Kyrgyz Republic" for the academic degree of Candidate of Legal Sciences in specialty 12.00.03 – civil law; business law; family right; private international law; civil process.

Key words: civil law, land plot, termination of the right to a land plot, land user, property right.

The subject of scientific research is a complex of theoretical and practical aspects of termination of rights to land plots in the Kyrgyz Republic, including analysis of legal norms governing this area, identification of gaps and conflicts in legislation, study of law enforcement practice and development of recommendations for improving mechanisms for voluntary and forced termination of land rights .

The purpose of the dissertation research is a comprehensive analysis of the institution of termination of land rights in accordance with Kyrgyz legislation, the study of existing judicial and administrative practice, which in turn made it possible to develop proposals for further improvement of the system of regulatory legal acts in this area.

Research methods are a general scientific dialectical method of cognition, which involves a comprehensive and objective study of the topic under study, as well as special methods, such as: comparative legal, hermeneutic, formal legal, historical.

Results. 9 provisions submitted for defense are formulated, as well as a number of theoretical conclusions and practical recommendations.

The scientific novelty lies in the fact that the dissertation is a unique study, which for the first time reflects the theoretical and practical aspects of the termination of the right to land plots in the context of changes occurring in domestic legislation. Based on the conducted systemic analysis, it is proposed to change the list of grounds for termination of the right to land, to unify and update the relevant norms of civil and land legislation.

Recommendations for using the results obtained. The conclusions and recommendations made in the dissertation can be used by rule-making and law enforcement agencies.

Scope of application of the results obtained: civil law, land law, business law.

Подписано в печать 19.11.2024

Отпечатано в типографии «Блиц»

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Б. Баатыра, 65

Тираж 50 экз.